

**БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ
ЛЕНИН РАЙОНДУК
КЫТАЙ ТИЛИН ОКУТУУЧУ
№95 МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ**
Бишкек ш. Жал-29 к/р 45-үй
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

**ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №95
С ИЗУЧЕНИЕМ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА БИШКЕК**
г.Бишкек мрн Джал-29 д.№45
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

№ 95 МГнын ийримдик иштин абалы жөнүндө маалымкат.

Максаты: Мектеп-Гимназисындагы ийримдик иштердин абалын изилдөө; анын натыйжалуулугун жана окуучулардын чыгармачылык потенциалын өнүктүрүүгө тийгизген таасирин баалоо.

Мөөнөтү: 12.11.2022ж – 22.11.2022ж

Комиссия:

- ✓ МГ директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Тентиева Н.Ж. – комиссиянын төрөайымы;
- ✓ МГ соцпедагогу Джумабаева Ш.Ж – комиссиянын мүчөсү;
- ✓ МГ психологу Андарбекова К.А. – комиссиянын мүчөсү;

Текшерилген суроолор:

- окуучулардын анын ичинде «кыйын» окуучулардын ийрим иштери менен камтуу;
- окуучулардын сабак учурундагы активдүүлүгү;
- ишти аткаруу (кечтер, көргөзмөлөр, сынактар).

Текшерүүнүн жүрүшүндө бардык ийримдердин класстарына эки жолу барышып, журналдар, пландар текшерилип, бардык секциялардын, ийримдердин жетекчилери жана окуучулар менен маектешүү жүргүзүлдү.

Балдар арасында спорттук секциялар эң популярдуу экени аныкталды. Текшерүү учурунда мектепте беш спорттук секция иштейт: баскетбол, волейбол, футбол, таэквондо-1, таэквондо-2. Ийрим сабактары учурунда 98% катышты. окуучулардын тизмеси бар экени аныкталды, ийримдердин катышуучуларын жетекчилери белгилеп, иш алып баруусу далилденди. Тренерлердин айтууларында балдар жөн эле убакыт өткөрүү үчүн эмес, машыкканы келишет. Сабактын башталышында тренерлер окуунун конкреттүү максатын койоору, сабактын аягында конспект түзүлөөрү

белгилүү болду. Мектепте жаш курагы боюнча 258 окуучу спорт секцияларында эмгектенет. Мектеп ичиндеги каттоодо (МИК) 5 окуучу бар, тобокелдик тобундагылар – 22.

Спорттук секциялар ийримдердин жүгүртмөсүнө өтүлөөрүн аныкталды. Ошондой эле волейболго катышкан окуучу баскетбол менен машыгуулары аныкталды. «Кыйын» деп аталган окуучулардын көбү бир нече жылдан бери бул секцияларга катышып келишет, бул алардын бош убактысын уюштурууга жардам берет. Айрымдары буга чейин бир эмес, бир нече жолу мектептин ар-намысы үчүн сынактарга катышкан, бул алар окуган мектепке карата позитивдүү мамиленин калыптанышына өбөлгө түзөт, өзүн инсан катары ишке ашырууга жана көрсөтүүгө шарт түзөт.

Илгич менен токуган ийримди белгилеп кетсек, мектептин базасынрда иш алып барат, ийримге келгендердин саны 37 жетет. Жасаган иштерин ар бир жылдын Нооруз майрамына мектептеги көргөзмө-жарманкеде көрсөтүшөт. Жакшы иштерин балдар үйлөрүнө белек кылып тапшырышат.

Хореография ийрими боюнча – бий ийрими мектепте эки жылдан бери иштейт. Эки жыл аралыгында көтөгөн конкурстарды багындырып келишет. 2022жылдын Сентябрь айында Туркия өлкөсүндө өтүлгөн Көчөмөндөр оюнунун алкагында өздөрү өнөрлөрүн көрсөтүп келишти. Ал эми вокал менен хор ийрими иштерин быйылкы окуу жылдан башташты. Ырга шыктуу балдар вокал жана хорго чоң кызыгуу менен катышуусу белгилүү болду.

Рекомендациялар:

1. Хор, вокал жана илгич менен түйүү, хореографиялык Каухар» бий тобу, «Спорттук секциялардын, көркөм-эстетикалык багыттагы кружоктордун жетекчилеринин иши бекитилсин.
2. Сунуш кылынган маалымкат класс жетекчилердин усулдук бирикмесинин чогулушунда талкуулансын.



Барбия иштери боюнча директордун орун басары Тентиева Н.Ж.

